


Президенттик стипендияга ээ болгондордун бири - ИИМдин милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы Академиясынын 4-курсунун курсанты Сыймыкбек Аманов. «Ата мекениме кызмат кыламын, элимдигеримди коргойм» деп чонойгон Сыймыктын аруу тилеги милиция кызматкери болуу экенин айтуунун кажети жоктур. Милициялар тууралуу тартылган сериалдарды калтырбай коруп, андагы каармандардын ордуна озун койгон учурлары болгонун айткан Сыймык мына буларга токтолду: «Минтип кармаса болот эле кылмышкерди, бул жерин туура эмес кылып коюшту деп телевизорду тиктеп олтуруп тасмага сунуп кирип кетээр элем. Озгочо «Шеф» деген сериалдагы полковник Расторгуевдин кылмыш иликтегенине таасирленчүмүн. Ошол таасирлерден уламбы, окуумду бүтүрсөм тергоочу болуп, ар бир чиеленген иштин учугун издеп, тергоонун сырларын билгим келет...»

Алдыга чон максаттарды коюп билим алып жаткан президенттик стипендиат Сыймык Аманов келечекте министр болгусу келет. Ал бийиктикке жетүү үчүн талыкпастан көптөгөн жылдар ак кызмат отоп, кыйынчылыктарды жене билүү зарылдыгын түшүнө билген Сыймык азыртан баарына даярдык көрүп келет. «Менин тандоомду ата-энем туура кабыл алып, эмдигиче колдоо көрсөтүп келишет. Алардын мага болгон ишенимин акташ үчүн бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү жумшап окудум. Ал аракетин бизи бааланып, жыйынтыгы жаман болгон жок. Президенттин стипендияга жеткенимди уккан апам ыйлап жиберсе, атам абдан кубанды. Бул нерсе мен үчүн чон стимул болуп, мындан ары мага чон жоопкерчилик жүктөлгөнүн сездим», дейт Сыймыкбек Аманов.



Президенттик стипендияга татыктуу болгон ушул эле окуу жайдын 4-курсунун курсанты Касиет Жаныбекова болсо мектепте окуп жүргөн кезинде форма кийиле турган эки кесипти жактырчумун дейт. Биринчиси милиция кызматы болсо, экинчиси дарыгерлик экен. Убакыт откон сайын биринчи кыялы тартып баратканын сезген Касиет бул тууралуу оюн ата-энесине айтат. Атасы колдогону менен апасы бир топко макул болбоптур. «Биринчи жолу форма кийгенде озүмчө эле башка дүйнөго туш болгондой сездим,-дейт отконду эстеп жылмайган К.Жаныбекова,-ойноп квлүп жүргөн жаным заматта токтолуп, таза, тыкан болуп, кандайдыр бир жоопкерчилик артылганын сездим. Форма кийип жүргөндө сени эл суктанып да, сынап да карай турганын сезип, озүмдү тыкан, туура алып жүрүүгө аракеттенип келем. 1-курстан окуп жүргөндө, албетте, кыйынчылыктар кездешти. Бирок, бул кесипти тандап алгандан кийин созсүз окуумду аягына чыгарышым керек дедим...» Акыйкатсыздык менен келише албаган Касиет дайыма бетке айтып, бардык нерсе туура, так, мыйзам чегинде чечилиши керектигин жактырат. «Президенттик стипендияга татыктуу болушум ата-энем үчүн абдан кубанычтуу окуя болду. Атамдын козүно карап туруп, анын менден үмүтү чон экенин байкайм. Андыктан, ал үмүттү акташ үчүн бардык аракетимди жумшап окуумду жакшы аяктап, келечекте элимдин керегине жарагым, акыйкаттыкты даназалаган жаны мыйзамдарды иштеп чыккым келет»,,-дейт К.Жаныбекова. Оз кезегинде Касиет анын жетишкен ийгиликтерине салым кошуп, туура багыт берген окутуучу эжей-агайларына ыраазычылык айтат. Окутуучуларынын колдоосунда Казакстанда студенттер арасында откон илимий-конференцияда баяндама жасап, 3-орунду ээлеп келген. «Жок дегенде полковник болуш керек...» деген принципти кармаган биздин кыздын алдыда чон максаттары, аруу тилектери бар экен. Касиеттин үмүтүнө, аздектеген аруу кыялына, бийик максаттарына канат байлаган олко башчынын «Генерал болгун, кызым!» деген ак тилеги курсант кызды келечекте коптогон бийиктиктерди багындыра беришине оболго түзөт деп ишенебиз.



Дагы бир президенттик стипендиат, 4-курсунун курсанты Малика Болотбекова Нарын шаарында туулуп өскөн. Орто мектепти жалаң «4», «5» менен окуган Малика «Алтын тамга» сертификатын алууга аракеттерип, бирок албай калат. Бул нерсе Маликанын озорлүгүн өстүрүп, болоттой курчутуп, алга сүрөп жүрүп олтурат. «Ошол аракетимдин акыбети кайтып, минтип Президенттин колунан сыйлык алууга жетиштим.

Эми алдыда Академияны артыкчылык диплому менен аяктоого аракетим квч», -деди таасирлери менен болвшкон М.Болотбекова. Форма кийген милиционерлерге, айрыкча формачан айымдарга суктанып чонойгон Маликанын да аруу кыялы тартип сакчысы болуу эле. «Биринчи формага кызыгып жврсом, бара-бара озvm милиция кызматкери болууну кыялдана баштадым, - дейт тандаган кесиби тууралуу каарманым, - ага кошумча эколог болуп, жаратылышты корктондврvvго салымымды кошкум келчv. Буйруса, бул кыялымды да кийинчерээк ишке ашырам деп жvром. Милиция боломун деген созvмо апам алгач «кыз балага ылайыктуу кесип эмес» деп каршы чыкты, бирок атам «кызым, бул сенин тандоон, сени колдойбуз» деп санаамды тынчитты. Ошентип ИИМдин Академиясына окууга тапшырып окуп калдым...» 1-курстан тарта ИИМ тармагынын озгочолvгvно калыптанып, таалим-тарбия ала баштаган кvндон тарта Малика элге жардам берvv милдети тагылганын сезет. «Форма кийген кvндон баштап эле элдин бизге коп кайрыла баштаганын сездим. Эл формачан адамды жардам бере турган адам катары кабылдарын тvшvндvм. Канчалык кыйынчылыкка туш келсен, демек, сен туура жолдо баратасын дегендей, кыйынчылык кvндордv да баштан коп кечирдик. Учурда анын баарын женип, минтип бvтvрvv курсунда окуп, президенттик стипендиат болууга жетиштим. Менин мындай денгээлге жетишиме ата-энемдин, мугалимдеримдин салымы абдан чон. 1-курста окуп жvргондо сабакка баруу vчvн танкы саат 5:30да турчумун. Ошол кvндон ушул кvнго чейин мени уктап калбасын деген ата-энем эрте менен мага телефон чалып, жылуу создорvн айтып ойготуп келишет. 1-курста бул нерсе мага зарыл болсо, азыр салтка айланган жагымдуу корvнvш болуп калды. Атаэнемдин ошол эмгегин, мага болгон ишенич, vмvтvн, апакемдин ак сvтvн актайын деймин, ата-энем мени менен сыймыктанса экен деп келем», -дейт президенттик стипендиат Малика Болотбекова.

